

Лицензия Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве Экономики и Коммерции Кыргызской Республики Обязательные виды страхования (лицензия серия С № 0017 от 05.02.2016 г.)

Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү КАМСЫЗДАНДЫРУУ
ПОЛИСИ / СТРАХОВОЙ ПОЛИС

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств



Келишимди колдонуу мөөнөтү /
Срок действия договора:

с 11 ч. 47 мин. « 01 » 09 2026 ж. баштап / г.
по 23 ч. 59 мин. « 31 » 08 20 27 ж. чейин

Сериясы/серия OSAGO 2026-09-36634589

Камсыздандыруу автотранспорт каражатын пайдалануу мезгилинде болгон камсыздандыруу окуяларына келишимди төмөнкүдөй колдонуу мөөнөтүнүн ичинде таркатылат / Страхование распространяется на страховые случаи, происходящие в период использования автотранспортного средства в течение срока действия договора.

1. Камсыздандырылуучу / Страхователь:

Иванов Иван Иванович

(жарандын аты-жөнү же юрид

мя, отчество гражданина или иное

полное наименование юридического лица)

Автотранспорт каражатынын ээси / Собственник автотранспортного средства:

Иванов Иван Иванович

(жарандын аты-жөнү же юридикалык жактан толук аталышы / фамилия, имя, отчество гражданина или иное полное наименование юридического лица)

Жарандыкты берген өлкө / Страна гражданства:

Кыргызская Республика

2. Автотранспорт каражаты / Автотранспортное средство:

Автотранспорт каражатынын маркасы, модели /
Марка, модель автотранспортного средства:

DAEWOO NEXIA

Автотранспорт каражатынын идентификациялык номери /
Идентификационный номер автотранспортного средства:

6JNL9CLLXG6PH85B1

Автотранспорт каражатынын катталышы жөнүндө күбөлүк, техникалык
паспорт же техникалык талон (же ушул сыяктуу документтер) /
Свидетельство о регистрации автотранспортного средства, технический
паспорт, технический талон (либо аналогичный документ):

Технический паспорт транспортного средства АВ 3764665

р)

Автотранспорт каражатынын мамлекеттик каттоо белгиси /

Государственный регистрационный знак автотранспортного средства: 04KG342AVR

3. Келишим төмөнкүлөргө карата түзүлдү / Договор заключен в отношении:

- автотранспорт каражатын башкарууга уруксаты бар адамдардын чектөөсүз санына / неограниченного количества лиц, допущенных к управлению Нет

- ушул камсыздандыруу полисинде көрсөтүлгөн адамдарга / лиц, указанных в настоящем страховом полисе: 1

Номер	ФИО	Дата рождения	Удостоверение	Стаж
1	Иванов Иван Иванович	16.05.1985	24.05.1969	28
2				
3				
4				

4. Камсыздандыруу суммасынын минимумдук өлчөмүнүн чегинде зыян келтиргендиги үчүн жоопкерчиликтин төмөнкүдөй лимиттери бекитилген / В пределах минимального размера страховой суммы устанавливаются следующие лимиты ответственности по причинению вреда:

- ар бир жабырлануучунун (жабырлануучулардын) өмүрүнө же ден соолугуна - 300 000 (үч жүз миң) сом өлчөмүндө / жизни и здоровью каждого потерпевшего (потерпевших) - в размере 300 000 (триста тысяч) сомов;

- ар бир жабырлануучунун (жабырлануучулардын) мүлкүнө - 150 000 (жүз элүү миң) сом өлчөмүндө, бирок бардык жабырлануучуларга 450 000 (төрт жүз элүү миң) сомдон ашык / имуществу одного потерпевшего - в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) сомов, но не более 450 000 (четырееста пятьдесят тысяч) сомов на всех потерпевших.

5. Камсыздандыруу окуясы болуп автотранспорт каражатын эксплуатациялоо учурунда жол-транспорт кырсыгынын натыйжасында жабырлануунун (үчүнчү жактардын) өмүрүнө, ден соолугуна же мүлкүнө зыян келтиргендиги үчүн камсыздандырылуучунун жарандык-укуктук жоопкерчилиги орун ала тургандыгынын фактысы таанылат / Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего (третьих лиц) в результате дорожно-транспортного происшествия при эксплуатации автотранспортного средства.

6. Камсыздандыруу полиси Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулат / Страховой полис действует на территории Кыргызской Республики.

7. Камсыздандыруу сый төлөмү /
Страховая премия:

1627,92 (одна тысяча шестьсот двадцать семь сомов 92 тыйын) с учетом НСП

8. Өзгөчө белгилер / Особые отметки:

Нет

Келишимдин түзүлгөн датасы /

Дата заключения договора:

« 01 » 09 2026 ж. / г.

Камсыздандырылуучуга автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу эрежеси. Кыргыз Республикасындагы камсыздандыруучунун өкүлдөрүнүн тизмеси тиркемеге ылайык жана камсыздандыруу окуясы болгондо камсыздандырылуучунун жана (же) автотранспорт каражатын башкарууга уруксаты бар адамдын аракеттеринин тартиби берилди / Страхователю выданы Правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств, перечень представителей страховщика в Кыргызской Республике согласно приложению и порядок действий страхователя и (или) лиц, допущенных к управлению автотранспортным средством, при наступлении страхового случая.

Камсыздандырылуучу /
Страхователь:

Камсыздандыруучу / камсыздандыруучунун өкүлү / Страховщик /
представитель страховщика:

Иванов Иван Иванович

(колу / подпись)

(колу / подпись)

(аты-жөнү / фамилия, имя, отчество)

« 01 » 09 2026 ж. / г.
(полистин берилген датасы / дата выдачи полиса)

Проверка достоверности полиса осуществляется путем сканирования QR-кода или по ссылке:

<https://online.gso.kg/online/verify-policy/a970ae10-86cd-4840-9cbd-35c2c19cc939>



Камсыздандыруунун шарттары: Ушул келишимдин (Полистин) жобосу автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу Эрежелеринин шарттарына ылайык келет (мындан ары - Эрежелер). Ушул келишимде жазылбаган, жогоруда айтылган Эреженин жобосу Келишимдин ажыратылгыс бөлүгү болуп жана ал камсыздандырылуучу үчүн милдеттүү болуп саналат. Бул Келишимге кол коюп жатып, Камсыздандырылуучу Эрежени алгандыгын, аны менен таанышкандыгын жана анда көрсөтүлгөндөрдү аткарууга милдеттенет.	Условия страхования: Положения настоящего договора (Полиса) соответствуют условиям Правил обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (далее - Правила). Положения вышеприведенных Правил, не прописанные в настоящем Полисе, являются его неотъемлемой частью и обязательными для Страхователя. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнить.
Камсыздандыруу окуясы болгондо камсыздандырылуучунун жана (же) автотранспорт каражатын башкарууга уруксат берилген адамдын аракеттеринин ТАРТИБИ 1. Жол-транспорт кырсыгы болгондо ага катышкан айдоочу төмөнкүлөргө милдеттүү: - автотранспорт каражатын дароо токтотууга (орундан жылбоого), авариялык жарык берүү белгисин күйгүзүүгө жана авариялык токтоп калуу белгисин коюуга (жымындаган кызыл фонарды), окуяга тиешеси бар буюмдарды жылдырбоого жана камсыздандыруу чыгымын азайтуу үчүн чараларды көрүүгө; - жабырлануучуларга врачка чейинки медициналык жардамга көрсөтүү чараларын көрүүгө. Медициналык тез жардамды чакырууга, ал эми өтө шашылыш учурларда жапа чеккен адамды тиешелүү багытта бараткан автотранспортко салып жиберүүгө, бул мүмкүн болбогон учурда өз автотранспорт каражаты менен жакынкы дарылоо мекемесине жеткирүүгө, өзүнүн аты-жөнүн, автотранспорт каражатынын каттоо белгисин билдириүүгө (ким экендигин ырастаган документти жана автотранспорт каражатынын каттоо документин көрсөтүү менен) жана кырсык болгон жерге кайтып келүүгө; - эгерде башка автотранспорт каражаттарынын кыймылы торолсо, жолдун өтүүчү бөлүгүн бошотууга. Өтүүчү бөлүктү бошотууга жана жапа тарткан адамдарды өзүнүн автотранспорт каражаты менен дарылоо мекемесине жеткирүү зарыл болгон учурда автотранспорт каражатынын абалын, кырсыкка тиешеси бар издерди жана буюмдарды күбөлөрдүн көзүнчө алдын ала белгилеп коюуга жана аларды сактоого жана кырсык болгон жерди айланып өтүүнү уюштуруу үчүн бардык чараларды көрүүгө; - жол-транспорт кырсыгы жөнүндө жол кыймылдын коопсуздугу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жана зарыл болгон учурда, тиешелүү компетенттүү органдарга (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, өрт өчүрүү кызматына жана башка авариялык куткаруу кызматтарына) дароо билдириүүгө ; - күбөлөрдүн аты-жөнүн жана даректерин жазып алууга жана жол кыймылынын коопсуздук боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлеринин келишин күтүүгө; - мүмкүн болушунча, окуя болгон жерди, автотранспорт каражаттарын, алардын жол-транспорт окуясына тиешелүү бузулган жерлерин фото жана видеога тартууга . 3. Камсыздандырып ордун толтуруу жөнүндө арызга төмөнкүдөй документтер тиркелет: - камсыздандыруу полиси (анын дубликаты); - жол-транспорт кырсыгынын схемасынын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; - жол-транспорт кырсыгы жөнүндө маалымкаттын белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; - алкоолдук, баңгизаттык жана токсиндик мас болуу абалын күбөлөндүргөн протоколдун белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; - пайда табуучунун паспортунун көчүрмөсү (жеке жак үчүн) же юридикалык жактын өкүлүнө берилген ишеним каттын түп нускасы; - автотранспорт каражатын башкарган адамдын айдоочулук күбөлүгүнүн көчүрмөсү жана ошол автотранспорт каражатын башкаруу укугун ырастаган документтин көчүрмөсү; - Эрежеде көрсөтүлгөн жана башка документтер.	ПОРЯДОК действий страхователя и (или) лиц, допущенных к управлению автотранспортным средством, при наступлении страхового случая 1. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: - немедленно остановить (не трогать с места) автотранспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию, и принять меры к снижению страхового убытка; - принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. Вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем автотранспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак автотранспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на автотранспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; - освободить проезжую часть, если движение других автотранспортных средств невозможно. При необходимости освобождения проезжей части или доставки пострадавших на своем автотранспортном средстве в лечебное учреждение предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение автотранспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия; - незамедлительно сообщить о дорожно-транспортном происшествии в уполномоченный государственный орган по безопасности дорожного движения и, в случае необходимости, - в соответствующие компетентные органы (органы местного самоуправления, противопожарная служба и другие аварийные службы); - записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников уполномоченного государственного органа по безопасности дорожного движения; - по возможности, произвести фото- или видеосъемку места происшествия , автотранспортных средств, их повреждений, относящихся к дорожно-транспортному происшествию. 3. К заявлению о страховом возмещении прилагаются следующие документы: - страховой полис (его дубликат); - заверенная в установленном порядке копия схемы дорожно-транспортного происшествия ; - заверенная в установленном порядке копия справки о дорожно-транспортном происшествии; - заверенная в установленном порядке копия протокола освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и токсического опьянения; - копия паспорта выгодоприобретателя (для физического лица) или оригинал доверенности, выданной представителю юридического лица; - копия водительского удостоверения лица, управлявшего автотранспортным средством, и копия документа, подтверждающего его право на управление данным автотранспортным средством; - и другие документы согласно Правил страхования.
Келип чыккан дооматтар боюнча камсыздандыруу уюмдарынын ишин жөнгө салуучу Органга кайрылсаңыздар болот: Финансы рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы, Бишкек шаары, Чүй пр.114, Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70	По возникающим претензиям Вы можете обращаться в Орган, регулирующий деятельность страховых организаций: Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком, г. Бишкек, пр. Чуй 114, Телефон: +996 (312) 62 44 60, +996 (312) 62 44 70
Башкы офистин дарег: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ч.Айтматов пр. 1стр.2. тел.: 0 553 54 54 00, 0 707 54 54 00 (call центр)	Адрес головного офиса: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова 1стр.2 тел.: 0 553 54 54 00, 0 707 54 54 00 (call центр)

Контактная информация страховщика				
№	Наименование филиалов	Почтовый адрес, местонахождение	Наименование представителя	Средства связи
1	Бишкекский филиал	г. Бишкек, Абдумомунова, 255	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-70
2	Чуйский филиал	г. Бишкек, ул. Абая, 40	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-71
3	Ошский филиал	г. Ош, ул. Абдыкадырова, 2а	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-72
4	Джалал-Абадский филиал	г.Джалал-Абад, ул.Ю.Абдурахманова 6	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-69
5	Баткенский филиал	г.Баткен, ул.Салихова д.26а	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-74
6	Таласский филиал	г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 202	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-73
7	Иссык-Кульский филиал	г.Каракол, Кутманалиева 126	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-75
8	Нарынский филиал	г. Нарын, ул. Ленина, 76	Аварийный комиссар	+996 (999) 89-04-76

График работы: с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30